

**Ош мамлекеттик университетинин**

**Эл аралык билим берүү программалары колледжинин  
«Котормо иши» бөлүмүнүн (англис, араб, корей, түрк, кытай) тилдеринин котормо иши  
адистигинин өндүрүш аркылуу студентти кесиптик компетенцияга калыптандыруунун ролун  
талкулоо боюнча уюштурулган  
Тегерек столдун  
№7-токтому**

**29.03.2023-ж.**

**Ош шаары**

- 1. Модератор- Рамашов К.А., ЭББПКинин бөлүмүнүн директору.,**
- 2. Катчы- Исанова Э.М.,**
- 3. Катышуу чулар (катоо баракча жана программа тиркелет)**

**Кун тартиби:**

- 1. «Котормо иши (англис, араб, корей, түрк, кытай)» Окуу-таанышуу практикада калыптануучу компетенциялар жана күтүлүүчү натыйжалар менен тааныштыруу – ЭАББП колледжинин «Котормо иши» практика жетекчиси **Айткулова Ж.****
- 2. Котормо иши англис тили адистигинин кесиптик-базалык жана кесиптик-профилдик практикада күтүлүүчү натыйжаларына тематикалардын дал келүүсү боюнча маалыматт берүү - котормо иши англис тилинин бөлүм башчысы **Ахунжанова Ж. И.****
- 3. «Котормо иши (чыгыш тилдери)» адистигинин кесиптик-базалык жана кесиптик – профилдик практикадагы калыптануучу көндүмдөр – котормо иши англис тилинин бөлүм башчысы **Таштанова Ж. А.****

Тегерек столду **ЭББПКинин директору., Рамашов К.А.,** ачып берип, семинарга келген иш берүүчүлөр менен тааныштырды жана иш берүүчүлөрдүн сунуштары бизге маанилүү деп баса белгилеп, сөздү ОшМунун өндүштүрүк практика боюнча жетекчиси, п.и.к., доцент **Т.К.Матикеевге** берилди.

**Угулду:** Катышуучулар менен саламдашып, өнөктөштөр, иш берүүчүлөр студенттердин өндүрүштүк практикаларын өтүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүп, алардын теориялык билимдерин ишке ашырууда чоң салым кошуп жаткандагы үчүн жана жыйынга келген иш берүүчүлөргө ыраазычылык билдирип, коом сапаттуу кадрларды талап кыла баштады, сиздердин бүгүнкү берген сунуш пикирлериниздерди эске алуу менен окуу натыйжасына ондоп түзөө киргизе алабыз. Көндүмдөрдү калыптандырууда окутулуп жаткан сабактардын актуалдуулугу мааниге ээ болот деген ишеничтемин.

**Сөз чыкты:**

- 1. «K-Land» окуу борборунун директору, Манишов Алтынбек:** Корей Республикасы менен тыгыз иш алып барам, окуу денгээли жогоруу, иш графиги убагында башталат. Студенттердин окууга болгон кызыгуусу жогорулатуу максатында, практика жана иш чарага активдуу катышуусун сунуштады.
- 2. «Билим-Нуру» окуу комплекси ЭАББП колледжи менен практика жаатында тыгыз иш алып барабыз.** Студенттердин окуу методика жактарына да конул бурууну сунуштап айтты. Ошону менен бирге эле араб тайпасындагы студенттерди практикага бат-баттан сунуштап өтү.
- 3. «SHO» окуу борборунун директору Мамытов Руслан.** – КРнын келечеги болгон студенттерге сапаттуу билим берүүдө салымыңыздар чон экендигин баса белгилеп, колледждин окутуучуларына ыраазычылык билдирди. Келишимдин негизинде эки жылдан бери тыгыз иш алып барып жатабыз. Практикага чыккан студенттерге биз тараптан шарттар түзүлүп жатат.



**1-маселе. Угулду:** «Котормо иши (англис, араб, корей, түрк, кытай)» практика жетекчиси: **Айткулова Ж.Н.** Окуу-таанышуу практикада калыптануучу компетенциялар ЖК2 жана КК 14 жана күтүлүүчү натыйжалары ОН-2 менен презентация аркылуу максатын кошо тааныштырып өттү

- баштапкы кесиптик билим жана көндүмдөрдү алуу;
- теориялык профилдик дисциплиналардын материалдары боюнча билимдерин бышыктоо ;
- студенттерди өндүрүш процесстери менен тааныштыруу;
- реалдуу кесиптик ишмердүүлүгүндө келечектеги котормочунун негизги кесиптик компетенцияларын калыптандыруу ;

Ошондой эле 2021-2022 окуу жылында уюштурулган тегерек столдо иш берүүчүлөр тарабынан айтылган сунуштарды эске алып, котормо иши англис, кытай тили, чыгыш тилдери бөлүмүнүн окуу планына КПВ сабактары кошулган:

Котормо иши англис: **1. Аудиорование, 2. разговорная речь.**

Котормо иши кытай тили: **1. Практический курс китайского языка, 2. Аналитическое чтение.**

Котормо иши чыгыш тилдери: **1. Практический курс китайского языка, 2. Аналитическое чтение .**

**2-маселе Угулду:** « Котормо иши ( англис тили)» бөлүм башчысы **Ахунжанова Ж. И.** Кесиптик-базалык жана кесиптик-профилдик практикада күтүлүүчү натыйжаларына ОН-5 тематикалардын дал келүүсү боюнча маалымат берди.

**Кесиптик-базалык практика максаты;**

- кесиптик-базалык практикада теориялык даярдоонун натыйжаларын бышыктоо жана конкреттештирүү;
- студенттердин котормо ишмердүүлүгүндө ар кандай тармакта практикалык иш көндүмдөрүнө ээ болуу;
- өз алдынча кесиптик иш тажрыйбага ээ болуу.

**Кесиптик-профилдик практика максаты;**

- кесиптик-профилдик практика белгиленген билим берүү стандартына ылайык, теориялык билимдерди тереңдетүү жана бышыктоо, жалпы жана кесиптик компетенцияларга ээ болуу менен адистик боюнча өз алдынча иштөөгө даярдоо.
- кесиптик көндүмдөргө жана кесиптик иш тажрыйбага ээ болуу;
- бүтүрүүчүлөрдүн даярдык деңгээлине карата талаптарга ылайык, кесиптик ишмердүүлүк көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн үзгүлтүксүздүгүн жана ырааттуулугун камсыз кылуу;
- коммуникативдик жана предметтик-адистештирилген компетенцияларды өнүктүрүү (котормо жаатында алган билимдерин практикалык колдонууга жөндөмдүү);
- котормо жаатындагы лингвисти жана кесиптик ишмердүүлүгүн реалдуу шарттарда психологиялык адаптациялоо;
- студенттердин ан-сезимин, интеллекттин, тилдер аралык жана маданияттар аралык компетенттүүлүгүн калыптандыруу аркылуу котормо ишинде ар тараптуу өнүккөн, жогорку квалификациялуу, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо

**3-маселе Угулду:** « Котормо иши ( чыгыш тилдери)» бөлүм башчысы **Таштанова Ж.** Кесиптик-базалык жана кесиптик – профилдик практикадагы калыптануучу көндүмдөрдү тааныштырып өттү.

**Кесиптик-базалык практикасынын компетенциясы;**

**ОН-4** Болочок адистин социалдык-маданий жактан өнүгүшүн анын дүйнө таанымын, жарандык жана моралдык позициясын калыптандыруунун негизинде камсыз кылуу.

**ЖК-10** Жеке ишмердүүлүгүндө маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын ар кандай түрлөрүн жана интернет ресурстары (маалыматты издөө, сактоо, иштетүү, коргоо жана жайылтуу үчүн интернет желелерин жана мобилдик кызматтар) колдоно алат

**ПК-6** Тийиштүү деңгээлде үйрөнгөн чет тилинде жазуу жана сүйлөшмө кебине алгачкы анализин жүргүзө алат;

**ПК-12** Котормо жаатында өндүрүштүк жана колдонмо иштерди жүргүзө алат.

**ПК-13** Системалык тил билимдерин кеп практикасында колдоно алат



## **Кесиптик-пофилдик практика компетенциясы;**

**ОН 5** Окутулуучу чет тилинде которуу тармагында лингвистикалык теориялардын, закондордун жана лингвистикалык илимдердин закон ченемдүүлүктөрүнүн негизги базасын түшүнүүгө жана которууга жөндөмдүү

**ПК1-** Берилген текстти грамматикалык, лексикалык талапга жана белгиленген аудиторияга ылайык которууга жөндөмдүү.

**ПК 3-** Жөнөкөй оозеки жана жазма билдирүүлөрдү түзүп, баштапкы тилди түшүнүү менен которууга берилген тилде сүйлөөгө жана которууга жөндөмдүү.

**ДК2-** Жалпы адамзат баалуулуктарынын негизинде башка маданиятка сый урмат көрсөтүүгө, командада өз ара аракеттенүү менен иштөөгө жөндөмдүү.

### **Сөзгө чыкты:**

1. “Чет өлкөлүк жарандар менен иштөө жана консулдук кызмат көрсөтүү” бөлүмүнүн башчысы ф.и.к., доцент» А.С.Манасович- Февраль айынан баштап практика багытында колледждин студенттери мн иш алып бара жатамын. Бирок, ошого карабастан окуу планында ашыкча сабактарды алып салууну сунуштайт элем.

2. “Кыргыз корей” окуу борборунун жетекчиси **Акмарал Абдуразаковна**

9базанын 5-6-семестрине чыгыш тили адистигинин жумушчу окуу планына киргизилсе жана чыгыш тилдерин котормо иши англис тили бөлүмүнө экинчи тил катары кошуу сунуш киргизди.

**Жооп-** « Котормо иши ( англис тили)» бөлүм башчысы **Ахунжанова Ж. И.** Бул маселе боюнча бөлүмдүн окутуучулары арасында талкуу жүргүзүлгөн. Жаны окуу жылында жумушчу окуу планына киргизүүгө аракет кылабыз.

3. «ЧАНГ-ВУ» окуу борборунун директору **Аида Эшмаматовна** Практиканттар келгенде методика тарабы бир аз аксаганын жана практика учурунда студенттер окуучулар мн иш алып барганда аксап жатышат. Ошондуктан методиканы кароонуздарды сунуштайт элем деп белгилеп кетти.

4. “Америка бурчу” координатору **Торогелдиев Эралы Джунусович**

Котормочу- медицина, экономика, куруучу, юрист багытындагы кесипке даярдоону сунуштамак элем.

**Жооп-**« Котормо иши ( чыгыш тилдери)» бөлүм башчысы **Таштанова Ж.** Биз болгону база гана даярдап берүүгө укуктуу болгонубузга байланыштуу ар бир багытта котормочу даярдай албайбыз.

4. “Уланбек-Кен” компаниясынын директору **吴延田** Студенттерди маданият жаатына көңүл бурдуртсаныздар жана практикадан сырткары ишканаларга экскурсияга алып чыгуу сунушун берди.

### **1. Сөзгө чыкты:**

ОшМунун өндүштүрүк практика боюнча жетекчиси, п.и.к., доцент **Т.К.Матикеев** Тегерек столдо коптогон жакшы сунуштар берилгенин баса белгилеп жана кийинки окуу жылына иш берүүчүлөрдүн сунуштарын эске алуу менен иш жүргүзүү заарыл экендигин айтып, сандан сапатка өтүү керек деп сөзүн жыйынтыктады.

**«Котормо иши (англис тили, чыгыш тилдери)» адистигинин тилдеринин котормо иши адистигинин өндүрүш аркылуу студентти кесиптик компетенцияга калыптандыруунун ролун талкулоо боюнча айтылган сунуш, пикирлерди эске алып ЧЕЧИМ кылат:**

**«Котормо иши (англис тили, чыгыш тилдери)» адистигинин**

1. Студенттердин технология багытында практикасын калыптандыруу үчүн информациялык технологияларды пайдалануу дисциплиналар киргизилсин.



2. “Котормо иши (чыгыш тилдери)” бөлүмүнүн окуу планына окутуунун методикасы деген дисциплина киргизилсин.
3. “Котормо иши англис тили” бөлүмүнүн жумушчу окуу планына экинчи тил катары чыгыш тилдери киргизилсин жана экскурсиялык сабактардын сааттары көбөйтүлсүн.
4. Чечимди аткаруу бөлүм башчы, ПЦК башчылары жана практика жетекчилерине жүктөлсүн.

Модератор :

Катчы:



Рамашов К. А..

Исанова Э.М.